




1000 күн - мүмкүнчүлүк төрөлжүү



КАМКОРДУК МЕНЕН БАГУУ ЖАНА ТАМАКТАНДЫРУУ



БАЛАГА ТАМАК ЖЕГЕНДИ ҮЙРӨТУП ЖАТКАНДА МЭЭРИМ ТӨГҮП, САБЫР КЫЛЫНЫЗ ЖАНА ТАМАШАЛАҢЫЗ

КАМКОРДУК МЕНЕН БАГУУ

- Баланы багуу жана ага кам көрүү - бул бала менен өз ара аракеттенишүү, балага мээрим төгүү, баланын муктаждыкта-рына жана кызыгууларына дайма жооп берүү.
- Камкордук менен багуу - женил жана маанилүү! Ымыр-кай бала өзүн коопсуз, сүйүктүү жана керектүү деп сезиш үчүн, анын ата-энесинин, чоң ата, чоң энесинин жана бардык башка үй-бүлө мүчөлөрүнүн орду абдан чоң.



- Сиз балаңыз менен күн сайын сүйлөшүп, ойнотуп, тамак берип, кам көрүп, көңүл бурсаңыз, анда балаңызга жаңы нер-селерди үйрөнүүгө, өсүүсүнө жардам бересиз. Бул күнүмдүк аткарылган, жөнөкөй эле иш аракеттер балаңыздын мэсси-нин өөрчүшүнө шарт түзөт жана бала ақылдуу болуп чоңойт.

- Сиздин балаңыз өз мұктаждықтарын сизге үн, мимикасы жана қыймыл аракети арқылуу билдириет. Ошондуктан баланын қыймыл аракетине көңүл буруп, байкоо жүргүзүп турру керек. Байкоо жүргүзүүнү адат кылып алсаныз, сиз балаңыздын белгилерин тааный баштайсыз жана ал белгилерге туура жооп бересиз.
- Баланын белгилерин таанып билүү тажрыйбасы талап кылышат. Дайыма балаңыздын қыймыл-аракеттерине байкоо жүргүзүп, караңыз, балким ал, көзү, оозу же денеси арқылуу кандайдыр бир мұктаждықтардын белгилерин берип жатат. Ал эми баланын ыйлаганы - бул талаптарынын билдириүүнүн эң аkyркы белгиси деп эсептелинет.
- Атайын күн тартибин түзүү- күнүмдүк жасалған иш-аракеттерин туура баалоого үйрөтөт. Мисалы: кошумча тамак берүү (баланын 6 айынан баштап), кириңтүү, уктоого даярдоо сыйктуу иш-аракеттеринин тартиби балага өзүнө болгон ишенимин күчтөт, себеби бала күнүмдүк иш-аракеттерди таанып билип, аларга даяр болот.



БАЛА КАПАЛАНГАНДА АГА ЖООП БЕРУУ КЕРЕК

- Эгерде балаңыз капаланып жатса, себебин тапканга аракет кылышыз – балким курсагы ачка, чарчап турат же булганып калып өзүн ыңгайсыз сезип же ооруп жатат.
- Балким балаңыз жөн гана өзүнө сиздин көңүлүнүздү бурдурууга аракет кылышып жатат. Сиз балаңызды соороткондон кийин, ал кандай кыймыл аракеттерди жасаганын, кандай үндөрдү чыгарганын эстеп көрүңүз. Убакыт өткөн сайын сиз балаңыздын кыймыл аракетинен жана үнүнөн үлгүлөрүн байкап анын муктаждыктарын түшүнө баштайсыз.
- Балаңызды колунузга алыш, акырын терметип, сылап, кучактап, ага ырдап бериңиз. Жаңы төрөлгөн баланы сооротту үчүн аны бат-бат колунузга алганиңыз жакшы.

БАЛА СИЗ МЕНЕН БАЙЛАНЫШУУНУ КААЛАСА, ЖООП БЕРИЦИЗ

- Бала төрөлгөндөн баштап эле көрө алат, ошондуктан баланын көзүнө тике караганга аракет кылышыз. Бул балага сиз менен байланыш түзүүгө жардам берет жана адамдардын эмоцияларын таанып билүүгө үйрөтөт.
- Бала сиздин көңүл бурганыңызды каалаганын кантип билдириет? Көзүн чоң ачканы, сиз же башка сүйлөп жаткан адам тарапты караганы, сергек болгону, бармагын же бир нерсени соргону, колун же буттарын кайчылаштырып алганы, сиздин колунузду же бир нерсени кармаганы менен билдириши мүмкүн.

- Бала “Агуу”лаган үндөрдү чыгарып, сизге колун сунуп, жылмайып жатса, анын бул аракетине жооп ирээтинде, сиз дагы анын үнүн кайталап, кол жаңсоолорун туурап бала менен баарлашыңыз.





КАМКОРДУК МАМИЛЕ МЕНЕН ТАМАКТАНДЫРУУ

- Балаңызга тамак берип жатканда ага камкордук мамиле көрсөтүп, колдоп, кубаттап, мээримиңизди билдириңиз. Бул баланың белгилерине көңүл бөлүп, ачка же токтугун түшүнө билип, жооп кайтаруу дегенди билдириет.
- Тамак берип жатканда балага камкордук мамиле кылып, тамактануу учурларды мээримдүүлүк жана жаңы нерселерге үйрөнүүгө айландырыса болот. Бул сиз менен баланың ортосундагы мамилени бекемдеп, тамактануу учурунда балаңызга жакшы тамактануу адаттарын калыптандырууга жардам берет.



БАРДЫК БАЛДАР ҮЧҮН

- Тамактануу учурунда баланы алаксыта турган нерселерди жок кылууга аракет кылыңыз. Балаңыздын маңдайында биргэ болсонуз, балаңыздын көңүлү сизге жана тамакка гана бөлүнө тургандай болот.
- Баланың ач же ток экендиги тууралуу белгилерин туура таанып билүү өтө зарыл, себеби бала ачка калбаш керек же өтө көп дагы ашыкча тамак жебеш керек. Баланы тамак жегенге мажбурлабаңыз жана тамакты сыйлык катары да берип көндүрбөңүз.
- Баланың тамактануусуна шашпай, сабырдуулук менен мамиле кылып, жетиштүү убакыт бөлүү керек. Эгерде балаңыз тамак жегиси келбей, тоюп калган болсо, тамакты азыраак берип же тамак берүүнү токтото турунуз. Бир же эки мүнөттөн кийин, дагы бир кашык тамак берип көрүнүз. Эгерде балаңыз тойгонун билдирсе, анда тамак берүүнү токтотуңуз.

БАЛАҢЫЗДЫН АЧКА ЭКЕНДИГИНИН БЕЛГИСИ

Үйкүсүнан ойгонот, нары-бери буруулуп, ооналактайт; бармагын сорот (3 айга чейин); ыйлайт же тынчы кетет.

БАЛАҢЫЗДЫН КУРСАГЫ ТОК ЭКЕНДИГИНИН БЕЛГИСИ

Оозун жана эриндерин жаап алат; башын артка ала качат; акырын эмет же такыр эле эмбейт. Эмчекти оозунан чыгарып же эмип жатып уктап баратканы – баланың ток экенин билгизет.

БАЛАҢЫЗДЫН АЧКА ЭКЕНДИГИНИН БЕЛГИСИ


Тамак берип жатканда дагы жегиси келип, оозун ачат; тамак берип жаткан адамды карап, жылмайып, үн чыгарат; тамакты карай умтулат; тамакка же кашыкка карай умтулат.

БАЛАҢЫЗДЫН КУРСАГЫ ТОК ЭКЕНДИГИНИН БЕЛГИСИ

Тамакты жай жеп же такыр жебейт; тамакты түрттөт, «болду башка жебейм» дегенсип башын чайкайт.

ТӨРӨЛГӨНДӨН ТАРТА 6 АЙГА ЧЕЙИН


- Эненин сүтүндө балага алгачы 6 айына чейин эң керектүү болгон азыктын баары бар. Эмчек эмизүү эне менен баланын ортосундагы эмоционалдык байланышты бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Ошондой эле эмчек эмген бала өзүн коопсуз жана ыңгайлуу сезет.
- Эмчек эмип жатканда бала өзүнүн табитин башкарууга жана тынч алууга үйрөнөт. Ал эмип жатканда тойгонун, канча сүт эмиш керек экендигин жана тынч алыш үчүн эмне керек экендигин аныктай алат.



6 АЙДАН 9 АЙГА ЧЕЙИН

- Тамакты баланын астына кооп, жай жылдырыңыз. Бала көзү менен тамакты зэрчий баштаганда сунуштаңыз.





9 АЙДАН 12 АЙГА ЧЕЙИН

– Бул куракта бала өзү кашыкты кармап жегиси келип, сууну да өзү ачык чөйчөктөн кармап иченге аракет жасап, кызыгуусу пайда болот. Кашыкка бир аз тамак салып, балага бериниз. Бала өзү жеп аракет кылып көрсүн. Балага чөйчөктүү карматыңыз, кармаганды үйрөнсүн. Чөйчөктөгү суу төгүлүшү мүмкүн. Эч нерсе эмес. Тажрыйба менен бала үйрөнөт!

12 АЙДАН 24 АЙГА ЧЕЙИН

– Бул куракта балага үй-бүлө жеген тамактан бир аз кесип, майдалап берсе болот. Балага өз алдынча тамактануусуна мүмкүнчүлүк бериниз. Алгач ал албетте кыйналат, бирок кайра, кайра аракеттенип, кашыкка тамак сузуп, оозуна алып келгенге көнө баштайт.



КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО
МИНИСТЕРСТВИ



УАСИД
АМЕРИКАНЫН ЭЛИНЕН

Бул документ АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги даярдалган, коммерциялык эмес ДжейЭсАй Рисерч энд Трейнинг Инститют (JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI)) уому менен №Р7200AA18C0070 келишиндик шарттарына ылайык. Иштеп чыгарылган өндүрүмдер JSI уомуунун жоопкерчилигинин астында жана АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин (USAID) же АКШ өкмөтүнүн ой-пикирин сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес.

КР ССМинин Эксперттик кеңеши тарабынан бекитилди – 19.04.2022. Сүрөт: Дедикова Татьяна, Виктор Ноласко.
«V.R.S. Company» ЖЧК типографиясында басылып чыкты. Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 8/1.
Нұсқасы: 28 400 даана. Чыгарылган күнү: 22.06.2022 ж.